

[illegible]

"О!Банк" ААК

МСФОго ылайык ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2025-жылдын 31-январына тийиштүү

	(миң.сом) 2025-ж. 31-январы 31 января 2025 г.	(тыс.сом) 2024-ж. 31-январы 31 января 2024 г.
Пайыздык кирешелер	215 867	136 120
Пайыздык чыгашалар	(99 909)	(52 313)
ССУДАЛАР БОЮНЧА МҮМКҮН БОЛУУЧУ ЖОГТУУЛАРГА КАРАТА РЕЗЕРВДИ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРГЕНГЕ ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ/ЧЫГАША	115 959	83 806
Ссудалар боюнча мүмкүн болуучу жоготууларга резервди калыбына келтирүү (түзүү)	(12 428)	3 373
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕЛЕР/ЧЫГАШАЛАР	103 531	87 179
Комиссиялык кирешелер	32 264	31 799
Комиссиялык чыгашалар	(35 015)	(32 452)
Чет элдик валюта менен операциялар боюнча таза пайда	23 896	19 834
Башка операциялар боюнча баанын түшүшүнө карата резервди түзүү	(1 065)	1 188
Башка кирешелер	3 115	4 240
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС КИРЕШЕЛЕР	23 195	24 609
Операциялык чыгашалар	(125 268)	(89 043)
КИРЕШЕ САЛЫГЫНА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	1 458	22 745
Киреше салыгы боюнча чыгашалар	927	(3 012)
ТАЗА ПАЙДАЖОГОТУУ	2 385	19 733
Бир акцияга пайда	1	8
Маалымат үчүн: КРУБнын талаптарына ылайык таза пайда	10 329	4 436

«О!Банк» ААК
Башкармалыгынын Төрагасы

"О!Банк" ААК
Башкы бухгалтери



Чыныбаева А.Т.

Нестеренко Н.Н.

ОАО "О!Банк"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ в соответствии с МСФО
на 31 января 2025 года (включительно)

	(тыс.сом) 2024-ж. 31-январы 31 января 2024 г.
Процентные доходы	136 120
Процентные расходы	(52 313)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД ДО ВОЗМЕЩЕНИЯ (ФОРМИРОВАНИЯ) РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ	83 806
Возмещение (формирование) резерва на возможные потери по ссудам	3 373
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД	87 179
Комиссионные доходы	31 799
Комиссионные расходы	(32 452)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	19 834
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	1 188
Прочие доходы	4 240
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	24 609
Операционные расходы	(89 043)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	22 745
Расходы по налогу на прибыль	(3 012)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК	19 733
Прибыль на одну акцию	8

Справочно:
Чистая прибыль согласно требованиям НБКР

Председатель Правления
ОАО "О!Банк"

Главный бухгалтер
ОАО "О!Банк"

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

**Сведения о соблюдении экономических нормативов
на 31 января 2023 года (включительно)**

Наименование экономических нормативов и требований	Белгиленген нормативдин мааниси	Нормативдин чыныгы мааниси Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива	Наименование экономических нормативов и требований
Банк менен байланышпаган бир зайымчыга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.1)	20%дан ашык эмес	15,5%	не более 20%	Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком (К 1.1)
Банк менен байланышкан бир зайымчыга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.2)	15%дан ашык эмес	13,2%	не более 15%	Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К1.2)
Банк менен байланышпаган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.3)	30%дан ашык эмес	4,9%	не более 30%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К1.3)
Банктын аффилирленген жагы болуп саналган тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.4)	15%дан кем эмес	0,0%	не более 15%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, являющийся аффилированным лицом банка (К 1.4)
Суммардык капиталдын адекваттуулук коэффициенти (К 2.1)	12%дан кем эмес	15,7%	не менее 12%	Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1)
Биринчи деңгээлдеги капиталдын адекваттуулук коэффициенти (К 2.2)	7.5%дан кем эмес	15,9%	не менее 7.5%	Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2)
Капиталдын адекваттуулук коэффициенти К2.3	5%дан кем эмес	15,9%	не менее 5%	Коэффициент адекватности капитала К2.3
Лeverаж (К 2.4)	6%дан кем эмес	10,8%	не менее 6%	Лeverаж (К 2.4)
Ликвиддүүлүктүн нормативи (К3.1)	45%дан кем эмес	113,0%	не менее 45%	Норматив ликвидности (К3.1)
Узун ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К 4.2)	20%дан ашык эмес	0,0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К 4.2)
Кыска ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К 4.3)	20%дан ашык эмес	0,0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций (К 4.3)
Банктын капиталынын кошумча запасы («капиталдын буфери» индекси)	20%дан кем эмес	17,3%	не менее 20%	Дополнительный запас капитала банка (индекс «буфер капитала»)
Баалуу металлдарда узун ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К4.5)	20%дан ашык эмес	колдонулбайт не применяется	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций в драгоценных металлах (К4.5)
Баалуу металлдарда кыска ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К4.6)	20%дан ашык эмес	колдонулбайт не применяется	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций в драгоценных металлах (К4.6)

"О!Банк" ААК
Башкы бухгалтери



Чыныбаева А.Т.

Нестеренко Н.Н.

Председатель Правления
ОАО "О!Банк"

Главный бухгалтер
ОАО "О!Банк"

by